

# КЫРГЫЗ-ОГУЗ ТАРЫХЫЙ-ЭТНИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ

ДОЦЕНТ. О. К . КАРАТАЕВ

Кыргыз Улуттук университети  
Тарых кафедрасы

Орто кылымдардын эрте мезгилдеринен эле Кыргыздандын аймагы теги түрдүү маданияттардын, тилюк чөйрөлөрдүн /фарси, түрк, араб, кийинчөрөк монгол/, ар кыл диний ишенимдердин, агымдардын кайчылашкан, синтездешкен аренасына айланган. Өлкөбүздүн аймактарынын чектери аркылуу көчмөн жана отурукташкан маданияттардын /чарбалык – маданий типтер/ чектери өткөндүгү ырас. Албетте, ушул аймактарда кошуна байырлаган элдер, уруулар менен этникалык алакалар жүргөндүгүн белгилей кетүү зарыл.

Учурда «огуз» терминин эки контекстте кароо зарыл. «Огуз» геноними орто кылымдардагы огуз – түркмөн тилюү уруулук бирикмелерди жана бүгүнкү күндөгү түрк тилюрдинин огуз бутагында сүйлөгөн элдерди /түрк, азербайжан, түркмөн, тагауз ж.б./ аныктайт. Кыргыздардын жана огуз – түркмөн урууларынын ортосундагы этникалык байланыштар биздин замандын VI – VIII кк. чейин эле башталган. Шаман динин тутунушкан огуз – түркмөн уруулары Алтай тоолорунан Сыр – Дарыянын жогорку агымдарына чейинки аймактарды байырлашкан. Тагыраак айтканда, буга бүгүнкү Кыргыздандын аймагы да кирген. Кыргыздардын огуздар менен кошуна байырлашканыгы жөнүндө илимде абройлуу маалыматтар бар (*Джикеева, 1988:175, 179*). Академик В. В. Бартольд огуздар Борбордук Азиядагы /Түштүк Сибирь, Монголия/ түрктөр болгонун, Орто Азияга жер которгон бөлүгү кийинчөрөк «түркмөн» деп аталаш калгандыгын белгилейт (*Агаджанов, 1973:19*). Махмуд Кашгари «Диванда» /XI к./ төмөнкү маалыматтарды берет: «...Түрктөр аслында 20 уруу эл. Мен Румдан күн чыгышка чейинки аралыктагы мусулман ж.б. элдерди зикир чалдым. Румга жакын биринчи печенек, андан соң кыпчак, огуз, йамак, башкорт, кай, басмыл, йабаку, татар, андан соң кыргыздар жайгашкан. Кыргыздар Кытайга /Чинге/ жакын байырлашат»

*(Кашгари, 1960/T. 1:64).* Автор андан ары «...Кыргыз, огуз, кыпчак, тухси, йагма, чарук, чигил тиldери таза түрк тиldери

*(Кашгари, 1960/T. 1:66).* Огуздар – түрктөрдүн бир уруусу. Алар таза түркмөндөр. Алар 22 уруудан турушат, ар биринин өзгөчө белгиси, эн тамгалары бар» – деп жазат (*Кашгари, 1960/T. 1:89*).

Кыргыздар менен огуз – түркмөн урууларынын ортосундагы этникалык алакалар Түштүк Сибирь, Монголиянын аймактарынан башталып, азыркы Кыргызстандын этникалык чөйрөсүндө улангандыты анык. Буга уруу – урук, эл атальштарындағы /этнонимдер/, топонимдердеги, уруулук эн тамгалардагы маалыматтар, фольклордун материалдары далил боло алат. Түркмөн изилдөөчүсү С. Атаниязов азыркы мезгилиде бири – биринен өтө ыраакта байырлашкан эки элдин көөнө замандардагы өз ара этникалық, тицдик, маданий алакаларынын түркмен – кыргыз этнонимдеринде параллелдерге таянып, негиздүү пикирин айтат (*Атаниязов, 1990:18*). Автор кыргыз – түркмөн этнонимдериндеи кайталанган 163 параллель бар экендигин маалымдайт. Биз, өз кезегинде тұрауу булактардан иргелип, жыйналган кыргыз этнонимдеринин түркмөндөрдүн курамындағы этникалык атальштар менен 175 параллели бар экендигин аныктадык. Этнонимдердин семантикасындағы, фонетикалык түзүлүштөрүндөгү окшоштуктарга негизделген көп сандагы параллель этнонимдер орто кылымдардың эрте мезгилдериндеи коншу аймактарда байырлашкан кыргыз – түркмөн урууларынын /кыргыз жана огуз – түркмөн уруулары – О.К./ өз ара этникалық, маданий байланыштарын айгинелейт. Кыргыз фольклорчусу Т. Абдыракунов «Манас» эпосунун материалдарына таянган изилдөөсүндө кыргыз жана огуз – түркмөн этникалык байланыштарындағы кыпчак чөйрөсүнүн өзгөчө ролун бөлүп көрсетөт. Бул жүйелүү пикир дагы бир топ терең иликтөөлөргө муктаж.

Этникалык алакаларды төмөнкү ынанымдуу фактылар аныктаары шексиз. Кыргыздын ичкилик уруулук тобундагы канды уруусунун курамындағы «түркмөн», ал эми бүгүнкү түркмөндөрдүн уруулук курамындағы /игдир жана човдур уруулары – О.К./ «Манас» этнонимдери кызыгууну жаратары анык. Кыргыздын ичкиликтөр /булгачы/ уруулук тобундагы тейит уруусунда орто кылымдардың эрте мезгилдериндеи огуз – түркмөн этникалык чөйрөсүнө таандык текрен, көклен /көкүлен/, кызыл баш, теке, чөвдөр этнокомпоненттери бар. Аталган этнонимдер эки элдин гана уруулук курамдарынан кездешип, учурда түркмөндөрдүн эн ири урууларынын энчилүү аттары катары белгилүү (*Атаниязов,*

**1988:52,53,58,112).** Кыргызстандын аймагындағы Акман, Арсланбап /Базар Коргон району/ топонимдері огуз – түркмөн урууларынын калтырган издерин айгинелейт. Түркмөн – салорлордун курамындағы «акман» этноними кыргыздын мундуз уруусунун курамында «акман» формасында кездешет. IX – X қк огуздардын курамында эң ири «акман», «караман» аттуу уруулук бирикмелер болгондугу белгилүү. Бүгүнкү түркмөн – шыктардын курамында «арсланбап» аттуу урук «арстандай болгон адам» дегенди түшүндүрөт (*Атаниязов, 1988:24*). Кыргызстандағы Ак – Θгүз, Жети – Θгүз, Конур – Θгүз, Θгүз – Башы ж.б. топонимдер «Манас» дастанында чагылдырылган Θгүз – Кечүү, Θгүз – Θтмөк, Θгүз – Аштуу сыйктуу жер – суу аталаштары да этникалык алакаларды аныктаары шексиз (*Молдобаев, 1995:163*). Түркмөн урууларынын эң ирилеринен болгон эрсары уруусунун параллели кыргыздын кесек уруусунун курамынан «эрсары» формасында кездешет. Эң байыркы кыргыз этнонимдеринин бири болгон «мундуз» этникалык аталашты түркмөн – салорлордон кездешери аныкталды. Бул этнонимдер эки элдин Борбордук Азиянын /Түштүк Сибирь, Монголия/ этникалык чөйрөсү менен байланышын аныктайт. «Мундуз» этникалык аталаш катары бүгүнкү алтайлыктардын курамында да сакталып келет.

Байыркы эки этникалык бирикменин этногенетикалык байланыштарын фольклордун материалдары да ырастайт. Хива ханы Абул Гази Бахадур хандын «Түрк санжырасы» /Шежарай – и түрк/ деген эмгегинде Кыргыз легендарлуу Огуз кагандын небереси катары баяндалат (*Абул Гази, 1906:25*). Кыргыз санжыраларында: «Монгол хандан Огуз хан, Огуз хандан Дениз хан, Дениз хандан Кыргыз тарайт; Кыргыздар башкаруучусун «Энал» деп аташары маалым» – деген пикирлер бар /Санжырачы Жаңыбай уулу Сапарбай, Уруусу баргы, 1908–жыл туулган, Алай өрөөнү, Кабылан–Көл айылы/. Кыргыздын кыпчак уруусунун курамында «йолатан» аттуу урук бар. Йолатан – Түркмөнстандағы аймактык административдик борбор катары маалым.

«Манас» дастанында Ууз хан Манастын түпкү ата – бабаларынын бири катары чагылдырылат. Санжыра боюнча Ууз хан түштүгү Мисирге /Египет/, батышы Баранга (Францияга) чейинки аймакта жашаган элдерди баш ийдирип, зор империяны түзгөн улуу каган болгон. (*Манас, 1995:307*). Кыргыз этнографы И. Б. Молдобаев «Манас» дастаны боюнча изилдөөлөрүндө кыргыз – түркмөн /огуз – түркмөн/ этникалык жакындыктарын аныктаган бир топ параллельдерди көлтиреет (*Молдобаев, 19:159, 165*).

Абул Газинин берген маалыматтарына караганда огуз – түркмөн урууларынын орто кылымдардын эрте мезгилдеринде мекендереген жерлери Чыгышта Ысык – Көл, батышта – Кара – Кум, түштүктө – Янгикент шаарларына чейинки аймактарды өз кучагына камтыган. Түркмөндөрдүн элдик уламыштарында легендарлуу Огуз кагандын ордосу Ысык – Көлдө жайгашкандыгы чагылдырылат (*Туркменской ССР, 1974/Т. 1, 177*).

Кыргыздардын жана түркмөндөрдүн /огуз түркмөндүрдүн/ курамынан Орхон – Енисей жазма эстеликтеринде, Махмуд Кашгаринин «Сөздүгүндө», кытай жылнаамаларында, араб – фарси булактарында эскерилген, тагыраак айтканда, теги Борбордук Азияга /Түштүк Сибирь, Монголияга жамаатташ аймактар/ жана ага чектеш аймактарга таандык татар /мунгуш/ – татар /алили/, кыпчак – кыпжак /алили/, тата /солто/ – татлар /арсары/, тогуз /багыш/ – докуз /олам/, чарык /кытай/ – чарык /теке/, геклен /кызыл баш /тейит/ – кызыл баш /емрели/, жабагы /саруу/ – ябы /теклен/, ай тамга /саруу/ – ай тамгалы /нуратин түркмөндөрү/, үч ок /басыз/ – үч ок /емрели/, үчок тамга /канды/ – үчок /түркмөндүрдүн эн ири уруулук тобу/, мундуз – мундуз /арсары/, теке /тейит – теке /ири уруулук бирикме/, барак /адигине/ – барак /теклен/, манас /чекир саяк/ – манас /игдир/ ж.б.у.с./, этнонимдер эки элдин этникалык алакаларынын байыркы түрк доорунан башталгандыгын айгинелейт. Ошону менен бирге, төмөндө кыргыз жана түркмөндөрдүн курамына кирген монгол этнокомпоненттерине токтолобуз: ногой /черик/ – ногой /хатап/, калмак /тейит/ – калмак /ата, човдур/, герей /дөөлөс/ – гирей /теке/, меркит /дөөлөс/ – меркит /салор/, могол /оргу/ – могол – жыклар /алили/, мангыт /мунгуш/ – мангыт /арсары/, конурат – гонурат /алили/ ж.б.у.с. Бул мисалдар эки элдин этногенезисинде тарыхый этаптардын окшоштугун аныктары бышык. Жогорудагы этникалык аталаштар бүгүнкү Азербайжандын топонимиясында да кездешет. Алар төмөнкүлөр: Кайалу /кай/, Ганлыкенд /канлы – канды/, Уйгуркенд /уйгур/, Баятлы /байат/ ж.б.

Этнонимиялык параллелдүүлүктөргө назар салганибызда кээ бир кыргыз урууларынын түркмөндөр менен өтө тыгыз этникалык алакаларда болгондугу көрүнүп турат. Мисалы, кыргыздын тейит уруусунун курамындағы этнонимдер менен түркмөн этнонимдеринде 14, кесек уруусунун – 15, мунгуш – 19, багыш – 22, басыз – 17, сары багыш – 31, чекир саяк – 17, адигине уруулук тобу – 34 ж.б. параллелдер аныктаалды. Төмөндө этникалык, тарыхый байланыштарды айгинелеген кыргыз –

түркмөн/огуз – түркмөн/этнонимиясындағы параллелдүүлүктөрдүн жалпы тизмеси берилди:

Кыргый /жетиген/ – кыргылы /мукры/<sup>1</sup>, чарык /кытай/ – чарык /теклен/, бөрү /адигине/ – бери /теке/ногой/черик, кытай – ногай /хатап/, кудайкул /черик/ – кудайкулы /емрели/, дербиш /жетиген/ – дарвиш /емрели/, текен /тейит/ – текрен /арсары/, калмак /тейит, багыш / – галмык /ата, емрелей, теклен, теклен /тейит/ – геклен /ири уруулук бирикме/, кэлдар /тейит/ – кэл //кяллар /баят, емрели/, баят /тейит/ – баят /түркмәндөрдөгү ири уруулук атальш/, кашка /басыз, тейит, кыпчак/ – гашка /арсары/, кызыл баш /тейит/=гызыл баш /арсары, емут, ата/, жиндилер /мунгуш/ жынлы /арасры, олам, тере, сарык/, кесек /ири уруунун атальшы/ = алты кесек /човдур/, алтынчы /кесек/= алтылар /арсары/, аталаар /тейит, кесек/ = ата /ири түркмөн уруусу/, абыл /тейит/= авыл /олам/, беклер /тейит/ = беглер /алили, арсары/, эрсары /тейит/ = арсары /ири уруулук атальш/, көн көчөк /тейит/ = көчөк /емрели/, карга /кесек, монолдор/= гарга /ата, геклен/, кызыл аяк /кесек/ = гызыл аяк /арсары/, кызыл баш /кесек, кыпчак/ = гызыл баш /теке, геклен, арсары, човдур/, падар /кесек/ = геклен, ай тамга /саруу, дөөлөс/ = айтамгалы /нуратинлик түркмәндөрдө/, герей /дөөлөс/ – гирей /теке, арсары, геклен/, карынчы /дөөлөс/= карынлар /теке/, кош тамга /дөөлөс/ = гош тамгалы /нуратинлик түркмәндөрдө/, меркит /дөөлөс/ = меркит /салор/, бабачал /бостон/ = бабачал /емут/, батыр /басыз, бостон, мунгуш/ = батыр /арсары/, каржаады /бостон/ = гаржав /арсары/, орустар /жедигер/ = орус /олам, емут, салыр/, сазан /бостон/ = сазанда /емрели/, сары /мунгуш/ = сары /арсары, емрели, салыр теке/, мангыт /мунгуш/ = мангыт /арсары/, казак /казак, мунгуш, солто/ = газак /аневли, арсары, баят, сарык/, арык /мунгуш, бугу/ = арык /арсары, емут, ата, теке/, кара моюн /жетиген, мунгуш/, гара /арсары/, жаныбек /мунгуш, жетиген, бугу/ = жаныбек /сарык/, түмөн /мунгуш/ = түмөн /теке/, багачы /мунгуш/ = багажа /ата, теке, сарык/, кыпчак /тышжак /алили/, жарты баш /кыпчак/ = жарты /салыр/, омонок /кыпчак/ = аманек /эсти/, кабыл /кыпчак/ – габыл /теке/, сурнай /кыпчак/ = сурнай /теке/, парча /кыпчак/ = парча /човдур/, тогуз /кыпчак/ = тогуз /олам/, чычвас /кыпчак; мунгуш/ = чычмач /нуратинлик түркмәндөрдө/, кара тон /жедигер/ = кара

<sup>1</sup> Параллелдүүлүктөрдө кыргыз этнонимдери биринчи, түркмөн этнонимдери экинчи катарда берилди. – О.К.

## КЫРГЫЗ-ОГУЗ ТАРЫХЫЙ-ЭТНИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ

ичмек /теке/, кулжабай /жедигер/ = гулжабай /сарык/, баянды /жедигер/ = баяңдур /баяңдур, теклен/, нияз жедигер, сары багыш/ = нияз /теклен/, садык /жедигер, басыз/ = сыйых /сарык/, монгол /багыш/ = монгол /алили/, ак көйнөк /багыш/ = ак гейнөк /емут, алили/, көк моюн /багыш/ = көк боюн /теке, ахал/, сапалак /мундуз, багыш/ = сабалак /салыр/, сопу /багыш/ – сопы, ата, шых, емут, баят/, атаке /багыш, адигине, кытай, атаке /арсыры/, торук /багыш/ – торук емут/, черик /багыш/ = чериқли /нуратин түркмөндөрү/, битике /багыш/ = битик /хыдырлы/, ажыбек /багыш, конурат, солто/ = ажыбек /теклен/, торгой /жетиген, саруу/ = торгой /арсыры, сарык/, чагыр /азык/ – чагыр /арсыры/, жабагы /саруу/ – ябы /теклен/, карагул /чериик/ = гарагул/, сүйүндүк /кыпчак/ = сөйиндик /теке/, эрдене /жедигер/ – ерден /сарык/, сейит /багыш, саруу/ = сейит /аневли/, иса /багыш, мунгуш/ = иса /ата, салыр/, түктүү курт /саруу/ = гурт /сарык, салыр, шых/, кызыл курт /дөөлөс/ = сарык, салыр, шых/, чаян /саруу/ = чаянлы /салыр/, балыкчы /саруу/ = балыкчы /арсыры, емрели/, шекер/саруу, кытай/ = шекерек /арсыры/, чокай /жетиген/ = чокай /эсги/, ит эмген /жетиген/ – ит эмен /теке/, күттүк /конурат, күшчу/ = гутты /теке/, түлкү /конурат, солто, сары багыш/ = тилки /теке, емрели/, карагатай /конурат/ = гарга /ата, емрели, теке/, токтомуш /басыз, конурат/ = тогтамыш /теклен, текрен/, керки тамга /басыз, саяк/ = кетки /теке/, каман /басыз/ – чочкалар /саятлы/, карагана /басыз/ = гарагана /мукры/, тайчы /басыз/ = тайчы /эсги/, бакты /басыз, кытай/, = багты /карадашлы/, ашыр /арсыры/, темир /арсыры/, темир /басыз, бугу/ – темир /арсыры/, чотур каман /басыз/ = чотыр /човдыш/, кара чолок /басыз/ – чолок /арсыры, салыр/, абдулла /басыз/ = абдилла /арсыры/, итыман /басыз/ = итэмэн /теке/, сары күчүк /басыз/ = гүжүк /арсыры, емут, теке/, бөгөжү /кытай/ = багажы /ата, болку /кытай/ = болко /олам/, тогалак баш /кытай/ = тогалак /теке, човдур/, чарык /кытай/ = чарых /теклен, нохурли, теке/, чотон /кытай/ = чотан /теке/, күшчу сол канаттагы ири уруу/ = гүшчу /арсыры, абдал/, сакалды /күшчу/ = сакаллы /арсыры, емут/, мундуз /сол канаттагы ири уруу/ = мундуз /арсыры/, акман /мундуз/ = акман /салыр/, зулум /мундуз/ = сулум /ата/, шердар /мундуз/ = шердат /емут/, кармыш /мундуз/ = гармыш /ата/, ётөмүш /мундуз/ = утамыш /теке/, манас /мундуз, чекир саяк/ = манас /игдир, човдур/, муса /мундуз/ = муса /ата, салыр/, жамғырчы /мундуз/ = яғмырчы /хатап/, шүкүр /адигине, бугу, мундуз/ = шүкүр /ата/, кедей /бугу, чекир саяк/ = гедай

/хожалы/, эгизей /бугу/ = эгизли /арсары/, ит бок /бугу/ = ит /теке/, аюуке /сары багыш/ = айы /илили, геклен, нохурли/, жантай /сары багыш/ = жантай /сарык/, таздар /сары багыш, адигине/ = даз /емрели, салыр, теке/, атамат /сары багыш/ = атамат сарык, томолок /сары багыш/ = геклен, човдур, бай /сарыбагыш/ = бай /арсары, емут, ата/, ак кулак /сары багыш/ = ак кулак /арабачы/, абдрахман /сары багыш, адигине/ = абдрахман /нохурли/, чала манап /сары багыш/ = чала /алили, сарык, теке/, субан /кыпчак, сары багыш/ = суван /арсары, абдал/, чекир саяк /он канаттагыри уруу/ = чекир /емрели, геклен, салыр, сарык/, тайлак /чекир саяк/ = тайлак /баят/, чал /чекир саяк/ = чал /баят, емут, теке/, конур уулу /чекир саяк/ = гонурлу /арсары/, котон /чекир саяк/ = готан /алили/, сокучу /чекир саяк/ = сокы /човдур/, монолдор /он канаттагы ири уруу/ = моголжыклар /алили/, чолок /туума монолдор/ = чолак /арсары, теке/, туума тукум /найман/ = тутум /ата/, бакы /монолдор, бөрү/ = бакы /нохурли, емрели/, үч урук /монолдор/ = үч уруг /сарык, теке/, тежик /суу мурун/ = тезики /геклен/, ажы /солто/ = ажы /сарык/, тата /солто/ = татлар /арсары, геклен/, кара мерген /солто/ = тара мерген /сарык/, теке /солто/ = теке /туркмөндөрдөгү ири уруулук бирикме/, жалайыр /солто/ = жалайир /алили/, дувана /саяк/ = дивана /арасары/, ак тери /саяк/ = ак дери /арсары/, ала көз /саяк/ = ала гөз /теке/, сарык /саяк/ = сарык /емрели/, тагай /саяк/ = тага /арсары/, сарва /адигине/ = сарванлы /емрели/, абыш /адигине/ = абыш /арсары/, барак /адигине/ = барак /геклен, емрели, нуратин түркмөндөрү/, атабай /адигине/ = атабай /емут/, гедей /адигене/ = гедей, ходжалы/, чала баш /адигине/ = чала баш /чандыр/, карча /адигине/ = каржа /арсары/, котурак /адигине/ = готур /теке/, чалдар /адигине/ = чаллар /емрели, теке, човдур/, кырк /адигине/ = гырык /геклен, емрели, теке/, конур /адигине/ = гонур /теке/, назаркул /адигине/ = назаркулы /геклен/, каратай /тейит/ = гара тайлы /емут/, молдо /черик/ = молло /емрели/, жакып /черик/ = якуп /ата/, арстанбек /черик/ = арслан /алыр/, чала /дөөлөс/ = чала /алили/, токой /бостон/ = тогой /хатап/, оvez /кыпчак/ = овеяз копек /салыр/ ж.б.

Этникалык алакаларды уруулук эн тамгалардагы окшоштуктар да аныктайт. Уруулук эн тамгалар тотем сыйктуу эле уруу – уруктардын, этникалык топторду бирин экинчисинен айырмaloочу атрибуттар катары кызмат кылуу менен бирге, этникалык мүнөздөгү маанилүү булак катары кызмат кылат. Тамга – мамлекетттик жана уруулук бирикмелер деңгээлиндеги маанилүү

## КЫРГЫЗ-ОГУЗ ТАРЫХЫЙ-ЭТНИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ

иштерде, жалпы уруулук /мамлекеттик – О.К./ менчиктеги байлыкка, төрт түлүк малга белги коюуда пайдаланылып, көз каранды эместикитин, өз адынчалыктын белгисин аныктап турган. Көчмөндөр көз каранды эместикитин атрибуту – уруулук тамгалардын менчикти, көз каранды эместикити аныктаган уруулук тамгага өтө ыйык нерсе катары мамиле жасашкан. Төмөндө кыргыз, огуз – түркмөн жана байыркы огуз урууларынын эн тамгаларындағы параллелдер берилет:

Кыргыз уруулук эн тамгалары	Түркмөн уруулук эн тамгалары /Г.И.Карповун маалыматтарынын негизинде/	Байыркы огуз урууларынын эн тамгалары /М.Кашгаринин «Дивандагы маалыматтары, XI к./
Кош тамга /мунгуш/	X	X атанак /теке/
Бөрү тамга /бөрү/	—	Тере отыр /теке/
Төгөрөк тамга /баарын/	O	Саплы тегележ /теке/
Кош тамга /мунгуш/	//	Конур
Сурма тамга /чекир саяк/	/	Бир алип /теке/
Жагалмай тамга /черик/	□	Бир элип /теке/
Кашка тамга /саруу/	—	Ушак
Жогору тамга	T	Тилька

/кытай/		/йомут/	
Күшчү тамга О	O	Ходжада /йомут/	
/Күшчү /			
Көөкөр тамга /саруу/	Т	Нохурли /уруулук/	
Төөлөс тамга /төөлөс/	Ц	Кичи ага /салыр/	Жувалдар
Мундуз тамга /мундуз/	I	Бече /емут/	
Керки тамга /басыз/	И	Атабай /емут/	
Ай тамга /солто, саруу/	У	Кичи ага /салор/	Жувалдар
Алакчын тамга /саруу/	V	Бага /йомут/	Тутырка
Тата тамга /солто/	М	Элип /теке/	Баят
Керки тамга /саяк/	1	Элип /теке/	Афшар
Азык тамга /азык/	Ч	Бир элип /теке/	

**КЫРГЫЗ-ОГУЗ ТАРЫХЫЙ-ЭТНИКАЛЫК  
БАЙЛАНЫШТАРЫ**

Багыш тамга <input type="checkbox"/> /багыш/	<input type="checkbox"/> Сарык /уруулук тамга/	Жепни
Кара багыш тамга <input type="checkbox"/> /адигине/	Багаджа <input type="checkbox"/> /теке/	Эймур
Күү сөөк тамга /моңлодор/ 	Ак даш аяк /теке/ 	Бегтили 
Үчөк тамга /канды/ 	Канджик  /теке/	Салгур 
Өйдө чекти тамга /саяк/ 	Бир элип /теке/ 	Баят 
Босого тамга /саруу/ 		Игдир 
Алакын тамга /саруу/ 	Λ Бага	Йыва 
Маматберек тамга /саяк/ 		Баят 
Ак тери тамга /саяк/ 		Язгыр 
Алакын тамга /саруу/ 		Төгар 
Төгерөк тамга /баарын/ ○ —		Эймур 

Жогорудагы келтирилген маалыматтар, айрым изилдөөлөрдүн жыйынтыктары байыркы жана орто кылымдардагы кыргыз – огуз этникалык терең алакаларынан кабар берип турат. Кыргыздардын этникалык тарыхын, этногенезисин иликтөөдө огуз этнокомпоненттеринин өзгөчө ролун белгилей кетүү зарыл.

**ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР**

- АБУЛ ГАЗИ., (1906), **Родословное древо тюрков. Сочинение Абуль-Гази, хивинского хана** / пер. и предисл. Г. С. Саблюкова/, Казань.
- АГАДЖАНОВ С. Г., КАРРЫЕВ А., (1973), **Основные проблемы этногенеза туркменского народа**, М.
- АТАНИЯЗОВ С., (1988), **Словарь туркменских этнонимов**, Ашхабад.
- АТАНИЯЗОВ С., (1990), **Этнонимы в туркменском языке** // Автореферат докт. дисс..., Ашхабад.
- ДЖИКИЕВА А., Этнокультурные связи туркмен с соседними народами по данным исторических преданий // **Вопросы советской тюркологии**, Ашхабад, 1988.
- История Туркменской ССР**, Т.1, Ашхабад, 1974.
- КОШГАРИЙ МАХМУД., (1960), **Туркий сузлар девону**, /С. Муталибовдун которуусунда/, Тошкент.
- МАНАС: **Энциклопедия**, Т.2, Бишкек, 1996.
- МОЛДОБАЕВ И. Б., (1995), **«Манас»—историко-культурный памятник кыргызов**, Бишкек.